

Kyrgyz (Кыргызча)

Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанын, Уулдун жана ыйык рухтун
атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын ырайымы,
Кудайды сүйүү, жана ыйык Рухтун
комитети баарыңар менен бол.

Рухуң менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар), биз
күнөөлөрүбүздү таанып-билели,
Ошентип, ыйык сырларды белгилөө үчүн
өзүбүздү даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды мойнума
алам Сага, бир туугандарым, Мен аябай
күнөө кылдым, Менин оюм жана менин
сөздөрүмдө, Мен кылган ишиме жана мен
кыла алган жокмун, Менин күнөөм менен,
Менин күнөөм менен, менин эң оор
жараксыз адам аркылуу; Ошондуктан
мен Мариямдан качып кетем, Бардык
periштелер жана ыйыктар, Сен, бир
туугандарым, Мен үчүн Кудай-Теңирибиз
үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге ырайым
кылсын, Биздин күнөөлөрүбүздү кечир,
бизди түбөлүк өмүргө алып бар.

Оомий

Кыре

Теңир, ырайым кыл.

Arabic (اللغة العربية)

الطقوس التمهيدية

علامة الصليب

باسم الآب والابن والروح
القدس.

آمين

تحية

نعمه ربنا يسوع المسيح ،
وحب الله ، وتوacial الروح
القدس كن معكم جميعا.
ومع روحك.

قانون التوبة

أيها الإخوة (الإخوة والأخوات)
، دعونا نعترف بخطيانا ،
وهكذا أعد أنفسنا للاحتفال
بالألغاز المقدسة.

أعترف بالله سبحانه وتعالى
ولكم إخواني وأخواتي ، أنتي
أخطأت كثيرا ، في أفكاري
وبكلماتي ، في ما قمت به
وفي ما فشلت في فعله ، من
خلال خطأي ، من خلال خطأي
، من خلال خطأي الأكثر
صرامة. لذلك أسأل ماري
المباركة من أي وقت مضى ،
جميع الملائكة والقديسين ،
وأنت ، إخواني وأخواتي ، أن
أصلى من أجلي إلى الرب
إلينا.

قد يرحمنا الله سبحانه وتعالى
، سامحنا خطيانا ، وجلبنا إلى
الحياة الأبدية.

آمين

كيري

الرب لديه رحمة.

Kyrgyz (Кыргызча)

Тенир, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Тенир, ырайым кыл.

Тенир, ырайым кыл.

Гlorия

Эң бийик Кудайга даңқ, жакшы ниеттеги адамдарга жер жузундо тынчтык. Биз сени мактайбыз, биз сага батабыз, биз сени сүйөбүз, биз сени даңктайбыз, Сенин улуулугун үчүн рахмат айтабыз, Тенир Кудай, асмандағы Падыша, Оо, Кудай, кудуреттүү Ата. Мырзабыз Иса Машаяк, Жалгыз Уулу, Тенир Кудай, Кудайдын Козусу, Атанын Уулу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин, бизге ырайым кыл; сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин, биздин тиленүүбүздү кабыл алуу; сен Атанын он жагында отурасың, бизге ырайым кыл. Анткени Сен гана Үйыксың, Сен жалгыз Тенирсин, Сен гана Эң Жогоркусун, Үйиса Машайак, Үйык Рух менен, Кудай Атанын даңқында. Оомийин.

Чогултуу

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

Сөздүн литургиясы

Бириңчи окуу

Тенирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Resoriial Resh

Экинчи окуу

Тенирдин сөзү.

Arabic (اللغة العربية)

الرب لديه رحمة.

المسيح ، يرحم.

المسيح ، يرحم.

الرب لديه رحمة.

الرب لديه رحمة.

غلوريا

المجد لله في الأعلى، وعلى الأرض سلام للناس من حسن النية. نحن نحمدك ، باركنا ، نعشوك ، نمجدهك ، نحن نشكرك على مجدك العظيم ، الرب الله ، الملك السماوي ، يا الله ، الأب سبحانه وتعالى. الرب يسوع المسيح ، ابنه الوحيدي ، الرب الله ، حمل الله ، ابن الآب ، أنت تأخذ خطايا العالم ، أرحمنا: أنت تأخذ خطايا العالم ، تلقي صلاتنا أنت جالس على يد اليمنى من الآب ، أرحمنا. لك وحدك القدس ، أنت وحدك هي الأعلى ، أنت وحدك هي المسيح عيسى، مع الروح القدس ، في مجد الله الآب. آمين.

يجمع

دعونا نصلی.

آمين.

القداس من الكلمة

القراءة الأولى

كلمة الرب.

الحمد لله.

المزمور

القراءة الثانية

كلمة الرب.

Kyrgyz (Кыргызча)

Кудайга шүгүр.

Инжил

Тәңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Ыйык Инжилден окуу Н.

Даңқ сага, Тәңир

Жахабанын Инжили.

Сага даңқ, Мырзабыз Иса Машаяк.

Ишеним кесиби

Мен бир кудайга ишенем, кудуреттүү
 Ата, асман менен жерди жараткан,
 көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык
 нерселерден. Мен бир Тәңир Ыйса
 Машайакка ишенем, Кудайдын жалгыз
 Уулу, бардык доорлордон мурда Атадан
 төрөлгөн. Кудайдан Кудай, Нурдан нур,
 чыныгы Кудай чыныгы Кудайдан,
 төрөлгөн, жаратылган эмес, Атага
 кошулган; ал аркылуу бардык нерсени
 жасады. Ал биз үчүн жана биздин
 куткарылышыбыз үчүн асмандан түштү,
 жана Ыйык Рух аркылуу Бүбү Мариямдан
 жаралган, жана адам болуп калды. Биз
 үчүн ал Понтий Пилаттын тушунда айкаш
 жыгачка кадалган, ал өлүмгө дуушар
 болуп, көмүлгөн, үчүнчү күнү кайра
 тирилди Ыйык Жазмага ылайык. Ал
 асманга көтөрүлдү Ал Атасынын он
 жагында отурат. Ал кайрадан даңқ менен
 келет тириүүлөрдү жана өлгөндөрдү
 соттош үчүн Анын падышачылыгынын
 аягы болбойт. Мен Ыйык Рухка, Тәңирге,
 өмүр берүүчүгө ишенем, Ата менен
 Уулдан чыккан, Атасы жана Уулу менен
 биргэ табынган жана даңкталган,

Arabic (اللغة العربية)

الحمد لله.

الإنجيل

الرب يكون معك.

ومع روحك.

قراءة من الإنجيل المقدس
وفقاً لـ N.

المجد لك يا رب

إنجيل الرب.

الحمد لك يا رب يسوع
المسيح.

مهنة اليمان

أنا أؤمن بإله واحد ، الأب
 سبحانه وتعالى ، صانع السماء
 والأرض ، من كل الأشياء مرئية
 وغير مرئية. أنا أؤمن برب
 واحد يسوع المسيح ، ابن الله
 الوحيدي ، ولد من الأب قبل
 جميع الأعمار. الله من الله ،
 الضوء من الضوء ، الله
 الحقيقي من الله الحقيقي ،
 غير مصنوعة ، begotten ،
 مع الأب ؟ consubstantial
 به خلق كل شيء. بالنسبة لنا
 الرجال ولخلاصنا ، نزل من
 السماء ، والروح القدس كان
 يتجسد مع مريم العذراء ،
 وأصبح رجل. من أجلنا تم صلبه
 تحت بونتيوس بيلاطس ، عانى
 من الموت ودفن ، وروس مرة
 أخرى في اليوم الثالث وفقاً
 للكتاب المقدس. صعد إلى
 الجنة ويجلس في اليد اليمنى
 من الآب. سوف يأتي مرة
 أخرى في المجد للحكم على
 الأحياء والموتى ولن تنتهي
 مملكته. أنا أؤمن بالروح
 القدس ، الرب ، ماتح الحياة ،

Kyrgyz (Кыргызча)

пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, ыйык, католик жана апостолдук чиркөөгө ишенем. Мен күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам жана мен өлгөндөрдүн тирилүүсүн чыдамсыздык менен күтөм жана акыр замандын жашоосу. Оомийин.

Homily

Универсалдуу тиленүү

Биз Жахабага сыйынабыз.

Раббим, тилегибизди ук.

Ucharisttin литургиясы

Сунуш

Кудайга түбөлүккө мактоолор болсун.
Сыйынгыла, туугандар (бир туугандар),
менин курмандыгым жана сеники
Кудайга жаккан болушу мүмкүн,
кудурети күчтүү Ата.

Колундагы курмандыкыңды Жараткан
кабыл кылсын Анын ысмынын даңкы
жана даңкы үчүн, биздин
жыргалчылыгыбыз үчүн жана анын
бардык ыйык Жыйынынын жакшылыгы.
Оомийин.

Эвхаристикалык тиленүү

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жүрөгүндү көтөр.

Биз аларды Теңирге көтөрөбүз.

Кудай-Теңирибизге ыраазычылык
билдирели.

Бул туура жана адилеттүү.

Arabic (اللغة العربية)

الذي ينطلق من الآب والابن ،
من مع الآب والابن معشق
ومجد ، الذي تحدث من خلال
الأنبياء. أنا أؤمن بالكنيسة
المقدسة والكاثوليكية
والرسولية. أعترف معمودية
واحدة من أجل مغفرة الخطايا
وأنا أتطلع إلى قيامة الموتى
وحياة العالم القادمة. آمين.
عظة

صلوة عالمية

نصلّي للرب.

يا رب ، اسمع صلاتنا.

القداس القربان المقدس

Orfertory

مبارك الله إلى الأبد.
صلي ، أيها الإخوة (الإخوة والأخوات) ، أن تصحياتي وكملك قد تكون مقبولة لله ، الآب سبحانه وتعالى.

أتمنى أن يقبل الرب التضحية
بين يديك من أجل الثناء ومجد
اسمك ، من أجل مصلحتنا
وصالح كل كنيسته المقدسة.

آمين.

الصلوة الإفخارستية

الرب يكون معك.

ومع روحك.

ارفع قلوبك.

نرفعهم إلى الرب.

دعونا نشكر الرب إلينا.

انها صحيحة وعادلة.

Kyrgyz (Кыргызча)

Ыйык, ыйык, ыйык Төңир, асман аскерлеринин Кудайы. Асман менен жер сенин даңқына толгон. Хосанна эң бийик. Төңирдин атынан келген адам бактылуу. Хосанна эң бийик.

Ыйман сырьы.

Сенин өлүмүндү жарыялайбыз, Төңирим, жана өз тирилилеринди жарыяла сен кайра келгенче. Же: Бул нанды жеп, бул чөйчөктү ичкенде, Сенин өлүмүндү жарыялайбыз, Төңир, сен кайра келгенче. Же: Бизди куткар, дүйнөнүн Куткаруучусу, Анткени сенин айкаш жыгачың жана тирилүүсүң аркылуу сен бизди боштондукка чыгардың.

Оомийин.

Коомчулук ырымы

**Куткаруучунун буйругу боюнча жана
Кудайдын окутуусу менен түзүлгөн, биз
айтууга батынабыз:**

Асмандағы Атабыз, Сенин ысымың ыйыкталсын; Сенин падышачылыгың келсин, сенин эркиң аткарылат асманда кандай болсо, жерде да. Бүгүн бизге күнүмдүк наныбызды бер, жана биздин күнөөлөрүбүздү кечир, Бизге каршы күнөө кылгандарды кечиргендей; жана бизди азгырууга алып барба, бирок бизди жамандықтан сакта.

**Төңир, бизди ар кандай жамандықтан
сакта, ырайымдуулук менен биздин
күндөрдө тынчтык бер, Сенин ырайымың
менен, биз ар дайым күнөөдөн таза
булушубуз мүмкүн жана бардык
кыйынчылыктардан коопсуз, биз куттуу
үмүттү күтүп жатабыз жана биздин**

Arabic (اللغة العربية)

المقدسة ، المقدسة ، الرب
القدوس إله المصيفات.
السماء والأرض مملوءتان من
مجده. أوصنا في الأعلى.
طوبى هو الذي يأتي باسم
الرب. أوصنا في الأعلى.
سر الإيمان.

نعلن موتك يا رب ، ويعلن
قيامتك حتى تأتي مرة أخرى.
أو: عندما نأكل هذا الخبر
ونشرب هذا الكأس ، نعلن
موتك يا رب ، حتى تأتي مرة
أخرى. أو: أنقذنا ، منقذ العالم
، من خلال الصليب والقيامة
لقد حررنا.

آمين.

طقوس الشركة

**في أمر المخلص وتشكلها
التدرис الإلهي ، نجرؤ على
القول:**

أبانا الذي في السموات،
المقدّس أن يكون اسمك :
ملكـتك تأتي ، لكن مشيـتك
على الأرض كما هي في
السماء. أعطـنا هذا اليوم خـبرـنا
اليـومي ، وسامـحة التـعـديـات ،
وـنـحـن نـسـامـح أولـئـك الـذـين
يـتـعـديـون ضـدـنـا ؛ وـتـؤـدي بـنـا إـلـى الـاغـراء ، لـكـن نـجـنا مـن
الـشـرـيرـ.

تلـقـينا ، يا رب ، نـصـلي ، مـن كـل
شـر ، مـنـح السلام بـلطـفـ في
أـيـامـنا ، ذـلـك ، بـمـسـاعـدة رـحـمـتكـ
، قد تكون دائـماً خـالـلـين مـن
الـخـطـيـئـة وـآمـنة مـن كـلـ الصـيقـ
، وـنـحـن نـتـنـظـر الـأـمـلـ المـبارـكـ

Kyrgyz (Кыргызча)

Куткаруучубуз Үйса Машайактын
келиши.

Падышалык үчүн, күч жана даңқ сеники
Азыр жана түбөлүккө.

Мырзабыз Иса Машаяк, ким сенин
элчилириңе мындай деди: Тынчтык мен
сени таштап, тынчтык берем сага, биздин
күнөөлөрүбүзгө караба, бирок
чиркөөнүздүн ишеними боюнча, жана
ырайымдуулук менен ага тынчтык жана
биримдик берсин сенин эркиңе ылайык.
Алар түбөлүккө жашап, түбөлүккө
падышачылык кылышат.

Оомийин.

Теңирдин тынчтыгы ар дайым силер
менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Келгиле, бири-бирибизге тынчтыктын
белгисин сунуштайлы.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге ырайым
kyл. Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге ырайым
kyл. Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге тынчтык
бер.

Мына, Кудайдын Козусу, Мына, ал
дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна алды.
Козунун кечки тамагына чакырылгандар
бактылуу.

Теңир, мен татыктуу эмесмин менин
чатырымдын астына киругүн үчүн, бирок
бир гана сөздү айтсам, жаным айыгат.

Машаяктын Денеси (Каны).

Оомийин.

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

Arabic (اللغة العربية)

ومجيء منقذنا ، يسوع
المسيح.

للمملكة ، القوة والمجد لك
الآن وإلى الأبد.

الرب يسوع المسيح، من قال
لرسلك: السلام أتركك ،
سلامي أعطيك ، لا تنتظر إلى
خطاياانا ، لكن على إيمان
كنيستك ، وتحنها سلامها
ووحدتها بلطف وفقا لإرادتك.
الذين يعيشون ويسودون إلى
الأبد وإلى الأبد.

آمين.

سلام الرب يكون معك دائمًا.

ومع روحك.

دعونا نقدم ببعضنا البعض علامة
السلام.

حمل الله ، أنت تأخذ خطايا
العالم ، ارحمنا. حمل الله ،
أنت تأخذ خطايا العالم ،
ارحمنا. حمل الله ، أنت تأخذ
خطايا العالم ، منحنا السلام.

هذا حمل الله ، هنا هو الذي
يأخذ خطايا العالم. طوبى تلك
التي تم استدعاؤها لعشاء
الخرف.

يا رب ، أنا لا أستحق يجب أن
تدخل تحت سقفي ، ولكن قل
الكلمة فقط وروحني يجب أن
تلئم.

جسد المسيح.

آمين.

دعونا نصلي.

آمين.

Күргүз (Кыргызча)

КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР

Бата

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жараткан Алла ыраазы болсун Ата, Уул
жана Үййик Рух.

Оомийин.

Кызматтан бошотуу

Чыгыңыз, Масса аяктады. Же: Барып,
Теңирдин Жакшы Кабарын жарыяла. Же:
Өз өмүрүң менен Теңирди даңктаап,
тынчтык менен бар. Же: Тынчтык менен
кет.

Кудайга шүгүр.

Arabic (اللغة العربية)

الطقس الخاتمية

بركة

الرب يكون معك.

ومع روحك.

بارك الله فيك ، بارك الله فيك
، الآب والابن والروح القدس.
آمين.

الفصل

اخْرُجْ ، انتَهِيَ الْكَتْلَةِ . أَوْ : اذْهَبْ
وأَعْلَنْ إِنْجِيلَ الرَّبِّ . أَوْ : اذْهَبْ
فِي سَلَامٍ ، وَتَمْجِيدَ الرَّبِّ مِنْ
حَيَاةِكَ . أَوْ : اذْهَبْ فِي سَلَامٍ .

الحمد لله.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC